

No. 47226

**Latvia
and
Kyrgyzstan**

Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Kyrgyz Republic on economic, industrial, scientific and technical co-operation. Bishkek, 13 September 2007

Entry into force: *23 November 2007 by notification, in accordance with article 9*

Authentic texts: *Kyrgyz, Latvian and Russian*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Latvia, 1 March 2010*

**Lettonie
et
Kirghizistan**

Accord de coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République kirghize. Bichkek, 13 septembre 2007

Entrée en vigueur : *23 novembre 2007 par notification, conformément à l'article 9*

Textes authentiques : *kirghiz, letton et russe*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Lettonie, 1^{er} mars 2010*

[KYRGYZ TEXT – TEXTE KIRGHIZ]

**Экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтык
жөнүндө Латвия Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы**

МАКУЛДАШУУ

Мындан ары Тараптар деп аталуучу Латвия Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү,

Латвия Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө умтулушуп,

Тараптардын ортосундагы экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтыкты күчтөүүнү, колдоону жана өнүктүрүүнү, ошондой эле алардын соода жүргүзүүсүн көңейтүүнү жана түрдүүлөөнү каалашып,

тендик, өз ара кызыкчылык жана эл аралык укук принциптерин жетекчиликке альышып,

Латвия Республикасынын Европалык Союзга мүчө болушун эске альышып,

бир тараптан Европалык Союз менен ага мүчө өлкөлөрдүн жана экинчи тараптан Кыргыз Республикасынын ортосундагы өнектөштүк мамилелерди орноткон 1995-жылдын 9-февралындагы Өнектөштүк жана сыйзматташтык жөнүндө макулдашуунун шарттарын көңүлгө алуу менен,

төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

**1-статья.
Максаттар**

1. Улуттук мыйзамдарды урматтоо жана эл аралык милдеттенмелерди эске алуу менен Тараптар өз компетенцияларынын чектеринде өз ара пайдалуу негизде жана өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтыкты өнүктүрүшөт, күчтүшөт жана диверсификациялашат.

Бул Макулдашууну колдонууда Латвия Республикасы анын Европалык Союзга мүчөлүгүнөн келип чыккан бардык милдеттенмелерин сактайт.

2. Атап айтканда мындай кызматташтыктын максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- i) Тараптардын ортосундагы экономикалык байланыштарды күчтөү жана диверсификациялоо;
- ii) инвестициялар, биргелешкен ишканалар учун жана алардын ортосундагы башка кызматташтыкка жагымдуу шарттарды түзүү максатында ишканалардын, анын ичинде кичи жана орто ишканалардын кызматташуусуна көмөктөшүү.

2-статья.

Колдонуу чөйрөсү

1. 1-статьяда аталган кызматташтык төмөнкү чөйрөлөргө аркатаылат:

- (i) өнөр жай;
- (ii) илим, технологиялар жана инновациялар;
- (iii) инвестициялык ишмердүүлүк;
- (iv) транспорт жана транзит;
- (v) туризм;
- (vi) энергетика;
- (vii) өз ара кызыкчылык жаратуучу жана экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтыкты андан ары көнөйтүүгө жагымдуу шарт түзүүчү башка чөйрөлөр.

2. Тараптар кызматташтыктын артыкчылыктуу чейрөлөрүн аныктоо учун бири-бири менен консультацияларды өткөрүп турушат.

3-статья.

Кызматташтык боюнча ишчаралар

Бул Макулдашуунун максаттарына жетүү үчүн Тараптар төмөнкү ишчаралар аркылуу кызматташууга көмөктөшөт жана ыңгайлуу шарттарды түзүштөт:

- (i) өкмөттүк институттардын ортосундагы кызматташтыкты ишке ашыруу;

- (ii) соода-өнөр жай, палаталары менен ишкерлер ассоциацияларының ортосундагы кызматташтыкты ишке ашыруу;
- (iii) жарандардын, расмий жана экономикалык уюмдардын ортосундагы кызматташтыкка көмектөшүү үчүн арналган ишсаларларды, карым-катнаштарды жана ишчараларды ишке ашыруу;
- (iv) жарманкелерди жана көргөзмөлөрдү уюштуруу;
- (v) семинарларды жана симпозиумдарды уюштуруу;
- (vi) биргелешкен ишканаларды жана биргелешкен экономикалык ишмердүүлүктүн башка формаларын түзүү;
- (vii) чакан жана орто ишканаларды эки тараптуу экономикалык мамилелерге катыштыруу;
- (viii) соода ишмердүүлүгүнө көмектөшүү.

4-статья.

Маалымат алмашуу

1. Тараптар экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтыкты тереңдетүүгө зарыл болгон соода, ишкердик, инвестициялар, финанссылык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалыматтарды жана башка маалыматтарды дайыма алмашып турушат.

2. Тараптар интеллектуалдык менчикке болгон укуктарды натыйжалуу коргоо маанилүү экендигин таанышат. Тараптар туруктуу негизде Тараптардын мамлекеттеринин аймагында интеллектуалдык менчикке укуктарды коргоону жөнгө салуучу мыйзамдар жана жолжоболор жөнүндө маалыматтарды алмашып турушат.

5-статья.

Өкмөттөр аралык комиссияны түзүү

1. Бул Макулдашуунун 1-статьясында айтылган милдеттерди аткаруу максатында Тараптар Экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссия (мындан ары - Өкмөттөр аралык комиссия) түзүштөт.

2. Өкмөттөр аралык комиссия тиешелүү мамлекеттик кызмат адамдарынан түзүлөт.

3. Өкмөттөр аралык комиссия өз отурумдарын зарылдыгына жараша, бирок эки жылда бир жолудан кем эмес кезек менен Тараптардын мамлекеттеринин аймагында өткөрүп турат.

6-статья.

Өкмөттөр аралык комиссиянын ыйгарым укуктары

1. Өкмөттөр аралык комиссиянын негизги милдеттери төмөнкүлөр:
 - (i) бил Макулдашуунун аткарылышына байкоо жүргүзүү жана баалоо, бил Макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшүндө пайда болушу мүмкүн болгон маселелерди чечүү;
 - (ii) өз ара кызыкчылык туудурган чөйрөлөрдө экономикалык, өнөр жай, илимий жана техникалык кызматташтык программаларын талкуулоо;
 - (iii) Тараптардын ортосундагы экономикалык кызматташтыктын жана сооданын өнүгүшүн кыйындатышы мүмкүн болгон көйгөйлөрдү изилдөө;
 - (iv) Тараптардын статистикалык маалыматтарын салыштыруу.

2. Өкмөттөр аралык комиссия бил Макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат.

7-статья.

Башка милдеттөмөлөр

Бул Макулдашуу Латвия Республикасынын Европалык Союздагы мүчөлүгүнөн келип чыккан милдеттөмөлөринге зыян келтирбестен колдонулат. Макулдашуунун жоболору Өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашуу же Кыргыз Республикасы менен Европалык Союзун ортосундагы башка макулдашуулар тарабынан белгиленген милдеттөмөлөргө зыян келбегидей же кандайдыр бир башкача таасир этчүдөй колдонулбашы же чечмеленбеши керек.

8-статья

Түзөтүүлөр

Тараптардын өз ара макулдугу боюнча бил Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар анын ажырагыс